



Сезим Жолдошбекова
Айыл чарба факультети
Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү
sezim.joldosbekova@manas.edu.kg

Билими

1	Бакалавр	2012 - 2017	Өсүмдүктөрдү коргоо, КТУ Манас
2	Магистр	2017 - 2019	Өсүмдүктөрдү коргоо, КТУ Манас
3	Ph.D	2022 - 2023	Өсүмдүктөрдү коргоо, Болу Абант Иззет Байсал университети

SCI, SCI-E, SSCI жана ANCI индекстүү журналдарда басылган макалалары

1. [Ş.YILDIZ](#), [İ.ERPER](#), [T.ESENALİ UULU](#), [S.COLDOŞBEKOVA](#), G.ÖZER, T.Bozoğlu, M.Alkan, M.İMREN, F.Tekin, A.A.Dababat, S.Deriş. (2023). Fungal Pathogens Associated with Crown and Root Rot in Wheat-Growing Areas of Northern Kyrgyzstan. JOURNAL OF FUNGI , 9(1), 124-193. DOI: <https://doi.org/10.3390/jof9010124>.
<https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000917133900001>.
2. [İ.ERPER](#), G.Ozer, E.Yildirim, [S.COLDOŞBEKOVA](#), M.Turkkan. (2022). First report of root rot on strawberry caused by binucleate Rhizoctonia AG-G and AG-K in Kyrgyzstan. JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 104(1), 387-388. DOI: DOI10.1007/s42161-021-00951-w.
<https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000710051300004>.
3. [İ.ERPER](#), [S.COLDOŞBEKOVA](#), M.TÜRKKAN, E.YILDIRIM, G.ÖZER. (2022). First report of dry rot of potato caused by Fusarium sambucinum in Kyrgyzstan. JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, 129(1), 189-191. DOI: 10.1007/s41348-021-00505-3.
000677954200001.
4. [İ.ERPER](#), G.OZER, [S.COLDOŞBEKOVA](#), E.YILDIRIM, M.TURKKAN. (2021). First report of Rhizoctonia solani AG 4 HG-III causing root rot of pepper in Kyrgyzstan. JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 103(1), 359-359. DOI: 10.1007/s42161-020-00681-5.
<https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000580890600001>.
5. [İ.ERPER](#), G.OZER, [S.COLDOŞBEKOVA](#), M.TURKKAN. (2021). First report of Dactylonectria torresensis causing black root rot of strawberries in Kyrgyzstan. JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 103(1), 379-380. DOI: 10.1007/s42161-020-00706-z.
<https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000591959100002>.
6. [İ.ERPER](#), G.OZER, [S.COLDOŞBEKOVA](#), M.TURKKAN. (2020). First report of garden cucumber root rot caused by Globisporangium ultimum var. ultimum in Kyrgyzstan. JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, 102(4), 1363-1364. DOI: 10.1007/s42161-020-00642-y.
<https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000564959400001>.

Башка журналдарда басылган макалалары

1. [S.COLDOŞBEKOVA](#), S.DerViş, İ.G.Güney, G.Özer. (2024). Neoscytalidium dimidiatum: A newly identified postharvest pathogen of pears and its implications for pome fruits. *Journal of Phytopathology*, 172(3), e13322.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jph.13322>.
2. [S.COLDOŞBEKOVA](#), T.BOZOĞLU, [İ.ERPER](#), S.DERViŞ, G.ÖZER. (2022). A new host for *Fusarium algeriense* causing crown and root rot on barley in Kyrgyzstan. *New Disease Reports*, 46(1), e12139.
<https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ndr2.12139#>.
3. [T.DÖÖLÖTKELDİEVA](#), [S.COLDOŞBEKOVA](#). (2022). Biotesting of entomopathogenic fungi *Beauveria bassiana* against the whitefly (*Trialeurodes vaporariorum*): laboratory and field experiments. *Experimental Biology*. , 1(9-0), 50-58.